

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
«НУР» ЖАЛАЛ-АБАД КОЛЛЕДЖИ

БЕКИТИЛДИ

“Нур” Жалал-Абад колледжинин
педагогикалык кеңеши, прот. № 49
“ 29 ” 06 ” 2020-жыл
Сулайманов.



080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин бүтүрүүчүлөрүнүн атайын
дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо

ПРОГРАММАСЫ

Программаны даярдаган:

Экономикалык дисциплиналардын окутуучулары: Султаназарова Н.Б.

Сулайманов А.Т.

Божиева Э.Э.

Программа “Нур” ЖАКтын 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин
программасынын № 1 отурумунда 2020-жылдын “ 24 ” 08.2021 каралып,
колдонууга сунушталды.

Программа жетекчиси:  Султаназарова Н.Б.

ЖАЛАЛ-АБАД 2020

МАЗМУНУ

Киришүү	3
1. Мамлекеттик сынак жөнүндө маалымат	4
2. Бүтүрүүчүлөрдүн даярдык денгээлин жана сапатын баалоонун критерийлери	5
3. ЖМАнын суроолору	6
1) Бухгалтердик эсептин негиздери дисциплинасынан суроолор блогу	6
Колдонулган адабияттар тизмеси	8
2) Финансылык эсеп дисциплинасынан суроолор блогу	9
Колдонулган адабияттар тизмеси	10
3) Финансылык пландоо, талдоо жана банкроттуулук суроолор блогу	11
Колдонулган адабияттар тизмеси	12
4) Салык жана салык салуу дисциплинасынан суроолор блогу	13
Колдонулган адабияттар	14
5) Банк ишмердүүлүгүнүн негиздери дисциплинасынан суроолор блогу	15
Колдонулган адабияттар	16

Киришүү

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамына, КРнын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 470 “Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө” токтомуна, КРны Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын 17-сентябрындагы №1107/1 буйругунун жана “Нур” Жалал-Абад колледжинин (мындан ары – “Нур” ЖАК) бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө” жобосуна ылайык, 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо милдеттүү болуп эсептелинет жана мамлекеттик аттестациялык комиссия тарабынан жүргүзүлөт.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун (мындан ары – ЖМА) максаты: “Нур” ЖАКтын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү үчүн, алардын өз кесиптик милдеттерин аткарууга болгон жөндөмдөрүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына шайкештигин аныктоо.

Мамлекеттик билим берүү стандартынын (мындан ары – МББС) талаптарына ылайык, ЖМАга “Нур” ЖАКтын 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин негизги кесиптик билим берүү программасында (мындан ары - НКББП) каралган окуу курсун толук көлөмдө окуп бүткөн студенттер киргизилет.

“Нур” ЖАКтын 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин 2020-2021-окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү үчүн төмөнкү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун түрлөрү (мамлекеттик сынактар) каралган:

1. Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, Экологиянын негиздери жана Кыргызстандын географиясы предметтеринен дисциплиналар аралык;
2. Кесиптик дисциплиналар аралык (5 дисциплинадан турат);

1. Кесиптик дисциплиналар аралык мамлекеттик сынак жөнүндө маалымат

Ушул ЖМАнын атайын дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу программа-сы 2020-2021-окуу жылында “Нур” ЖАКтын 080106 Финансы (тармактар боюнча) адистигинин Фк 1-19 тайпасынын бүтүрүүчүлөрүнө карата түзүлдү. Окуу жайдын пе-дагогикалык кеңешинин чечими менен, атайын дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого (сынакка) төмөнкү дисциплиналар киргизилген:

1. Бухгалтердик эсептин негиздер;
2. Финансылык эсеп;
3. Финансылык пландоо, талдоо жана банкроттуулук;
4. Салык жана салык салуу;
5. Банк ишмердүүлүгүнүн негиздери;

Мамлекеттик сынактар башталаарга эки жума калганда, ар бир сынак боюнча бүтүрүүчүлөргө экиден кем эмес консультациялар өткөрүлөт (атайын жадыбалга ылайык).

Сынак мамлекеттик аттестациялык комиссиянын (мындан ары – МАК) отурумунда, комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн эки бөлүгүнөн кем эмес катышуусу менен өткөрүлөт.

Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечимдери жабык отурумда, комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Эгерде добуштар тең болуп калса, анда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп эсептелинет.

Бүтүрүүчү студент бардык жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактарды ийгиликтүү тапшырса, ага “финансист” деген квалификациялык даража ыйгарылат жана мамлекеттик

үлгүдөгү орто кесиптик билим алгандыгы жөнүндөгү диплом берилет.

Эгерде студент окуу планында каралган дисциплиналардын 75%дан кем эмесинен “эн жакшы” деген, жана башка сабактардан “жакшы” деген баа алган болсо, жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан “эн жакшы” деген баалар менен өткөн болсо, ага артыкчылык диплому берилет.

Эгер бүтүрүүчү жөөлүү себептер менен ЖМАга катыша албаса (форс-мажордук жагдай, өзү же жакындарынан бирөөсү ооруп калышы ж.у.с.) жана ал себебинин документалдуу далили болсо, анда ал далилдөөчү маалымкатты окуу жайдын администрациясына берет, жана анын ЖМАга кирүүсү башка убакытка жылдырылат.

Эгерде студент жыйынтыктоочу мамлекеттик сынакты өз убагында тапшыра албаса, ал окуу жайдан четтетилет жана ага Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги белгилеген үлгүдөгү академиялык маалымкат берилет. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялык сынактарды тапшыра албаган бүтүрүүчүлөр кайра тапшырууга бир жылдан кийин гана укуктуу.

2. Бүтүрүүчүлөрдүн даярдык деңгээлин жана сапатын баалоонун критерийлери

1. Мамлекеттик сынактык билет үч суроодон турат. Билеттин 1-суроосу Бухгалтердик эсептин негиздер, 2-суроосу Финансылык эсеп дисциплинасынан коюлат. Ал эми 3-суроо Финансылык пландоо, талдоо жана банкроттуулук, Салык жана салык салуу же Банк ишмердүүлүгүнүн негиздери дисциплинасынан болот.

Бүтүрүүчүнүн ал суроолорго жооп берүүсүндө, мамлекеттик аттестациялык комиссия төмөнкүлөргө көңүл бурат:

- бүтүрүүчүнүн сынакта көрсөтө алган теориялык жана практикалык билим деңгээлине;
- бүтүрүүчүнүн жоопторунун кыскалыгына, дааналыгына жана далилдүүлүгүнө.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (сынак) “эн жакшы”, “жакшы”, “канааттандыралдык”, “канааттандыралдык эмес” деген баалар менен бааланат жана ошол эле күнү, комиссиянын протоколдору толтурулуп бүтүшү менен жарыяланат.

Бүтүрүүчүгө “5” (эн жакшы) деген баа коюлат, эгерде ал:

- билеттин суроолоруна иреттүү, түшүнүктүү жооп берсе;
- окуу программасындагы материалдарды билгендигин жана түшүнгөндүгүн көрсөтүп, МАКтын мүчөлөрүнүн суроолоруна канаттандырарлык жооп узатса;
- өз жоопторун практикадан мисалдар менен бекемдеп, керектүү болгон жыйынтык чыгара алса;
- алган билимдерин практика жүзүндө колдоно алаарлыгын көрсөтө алса.

Бүтүрүүчүгө “4” (жакшы) деген баа коюлат, эгерде ал:

- “5” деген баага коюлган талаптарга жооп берсе, бирок жооп берүүдө анчалык мааниге ээ эмес катачылыктарды кетирсе;
- анчалык мааниге ээ эмес толук эмес жооп узатса.

Бүтүрүүчүгө “3” (канааттандырарлык) деген баа коюлат, эгерде ал:

- окуу программалардын негизги материалдарын билет, бирок кээ бир суроолорго жооп бере албаса;
- материалдарды атайын адистик терминдерди колдонбой жөнөкөйлөштүрүп айтып берсе;
- материалдарды айтууда орчундуу эмес ката кетирсе.

Бүтүрүүчүгө “2” (канааттандырарлык эмес) деген баа коюлат, эгерде ал:

- окуу программалардын көпчүлүк суроолорун начар билсе;
- материалды системасыз, түшүнүксүз айтса;
- алган билимдерин практикада колдоно алат, бирок орчундуу катачылыктарды кетирсе.

3. ЖМАнын суроолору

Суроолор сынакка кирген дисциплиналардын санына жараша төрт блоктон түзүлдү.

1. Бухгалтердик эсептин негиздер- 30 суроо;
2. Финансылык эсеп-30 суроо;
3. Финансылык пландоо, талдоо жана банкроттуулук-15 суроо;
4. Салык жана салык салуу-15 суроо;
5. Банк ишмердүүлүгүнүн негиздери -15 суроо;

Окутуунун натыйжалары*

№	Окутуунун натыйжалары
ОН-1	Билет: терминдерди, мыйзам ченемдиктерди, талаптарды, факттарды, усулдарды, процедураларды, түшүнүктөрдү, эрежелерди жана принциптерди; кубулуштардын келип чыгуу себептерин; окшоштуктарды табууну; берилген маалыматтарды өзгөртүп көрсөтүүнү (тил, формула, алгоритм ж.у.с.); кубулуштарды документтештирүүнү; таблицаарды, схемаларды жана инфографикаларды түзүүнү; жыйынтыктарды божомолдоону; өзүн-өзү уюштуруучулук. Текшерүү: туура жоопту тандоо тесттери; окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу тесттери; кыскача эркин жоопторду талап кылган тесттер; сынактык суроолор жана маселелер.
ОН-2	Аткарат: теориялык билимдерин өз алдынча практикада ишке ашырат; анализдейт жана синтездейт; конкреттештирет жана жалпыландырат; план менен фактты, ар башка мезгилдердеги маалыматтарды салыштырат; абстракциялуу ой жүгүртөт; пландарды (календардык, стратегиялык, бизнестик, маркетингдик, өндүрүштүк ж.у.с.) түзөт; Текшерүү: эссе; сөздүк жана математикалык далилдемелер; көзөмөлдүк иштер; рефераттар; презентациялар.
ОН-3	Изденет: билимди (ишмердүүлүктү) өнүктүрөт; жаңы билимди пайда кылат; ишмердүүлүктөрдү уюштурат. Текшерүү: проектик, изилдөөчүлүк иштер; чыгармачылык, ачылыштык.

* ОН 1 аткарылса, ал “3” (канааттандырыларлык) деген баага барабар, ОН 2 – “4” (жакшы) деген баага барабар, ОН 3 – “5” (эн жакшы) деген баага барабар.

Бухгалтердик эсептин негиздери дисциплинасынан суроолор блогу

№	Суроолордун тизмеги жана суроолордун мазмуну	Окутуунун натыйжасы
1	Бухгалтердик эсептин аныктамасы жана бухгалтердик түшүнүк. Бухгалтердик эсептин принциптери. Бухгалтердик маалыматтарды чечим кабыл алуу.	ОН 1
2	Бухгалтердик эсептин илим катары түптөлүшү жана өнүгүүсү Жеке ишкерлердин азыркы күндөгү коомубуздагы орду жана жеке ишкердүүлүктүн иштөө тартиптери. Ишканалар жана ишкерлердин ортосундагы келишимдерди өз алдынча түзүү	ОН 1
3	Бухгалтердик эсептин ишканалардагы орду Бухгалтердик эсептин максаты жана милдеттери. Ишканалардын ишмердуулугунон ээлеген орду	ОН 3
4	Бухгалтердик отчеттун принциптери. Бухгалтердик баланстын элементтери. Пайда жана зыян боюнча отчетунун элементеринин бөлүнүшү	ОН 1
5	Ишканалардын киреше жана чыгашаларынын айырмаланышы Соода-сатык компаниядагы пайда жана зыян боюнча отчеттун элементтери. Туруктуу жана туруксуз бухгалтердик счеттор жана счеттук пландын мааниси.	ОН 1
6	Бөлүнбөгөн пайда жөнүндө түшүнүк жана бөлүнбөгөн пайданы эсептеп чыгаруу. Пайдадан алынуучу салыктын ставкасы. Компанияда калган бөлүнбөгөн пайданын жумшалышы	ОН 1
7	Эсептин накталай жана накталай эмес формаларынын класстарга бөлүнүшү Банктагы операциялардын синтетикалык учету жана чек менен банктан накталай акча алуусу. Банктагы операциялардын синтетикалык учету жана чек менен банктан накталай акча алуусу.	ОН 2
8	Жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы келишимди узартуунун жолдору Төлөм буйругун толтуруудагы реквизиттер жана жумушчунун өздүк карточкасын толтуруу. Айлык -акынын негизги жана кошумча түрлөрү (отпуск, женилдиктер).	ОН 2
9	Актив=Карыз алынган капитал+Өзүк капитал тендемесин чыгаруу. Капитал=Актив-Милдеттеме тендемесинин келип чыгуу жолдорун талкуулоо. Актив=Милдеттеме+Капитал+Киреше- Чыгашасын эсептөө.	ОН 1
10	Каржылык отчеттун формаларын талкуулоо. Пайда жана зыян жөнүндөгү отчетту жасоо. Суроо-талап жана сунуштоолор	ОН 1
11	Бухгалтердик баланстын актив жана пассивтеринин разделдерин эсептөө. Акча каражаттарынын кыймылдарын көрсөтүүчү отчетту толтуруу. Каржылык отчеттордогу маалыматтардын керектелүүсүн бөлүү.	ОН 3
12	Актив счетторунун Д-т те көбөйүп, К-т те азайышынын ажыратуу. Пассив счетторунун К-т те көбөйүп, Д-т те азайышынын негизинде бухгалтердик проводкаларды түзүү.	ОН 1

	План счетту разделдерге ажыратуу жана счеттордун багыттар боюнча класстарга бөлүнүшү.	
13	Бухгалтердик эсепти уюштуруу Эсеп циклы. Ишкананын эсеп саясаты	ОН 3
14	Бухгалтердик эсептин регистрели Бухгалтердик эсептин формалары	ОН 1
15	Өздүк капиталдын эсеби Өздүк капиталдын түшүнүгү жана түзүмү Уставдык капиталдын эсеби.	ОН 3
16	Башка капиталдын эсеби Бөлүштүрбөгөн пайданын эсеби. Резервдик капиталдын эсеби	ОН 3
17	Бухгалтердик эсептин регистрлери жана формалары Эсептик регистрлердин мүнөздүү белгилери. Эсептик регистрлеринин бөлүнүшү	ОН 2
18	Кассирдин милдеттерин бөлүү жана кассалык отчетту жасоо. Кириш жана чыгыш ордерлерин толтуруу.	ОН 2
19	Кассалык китептин барактарын номерлөө жана аны тигүү. Кассалык китепке жасалган отчетту көчүрүү кагазын коюп түшүрүү. Кассалык отчетту жасоо жана кассага тиешелүү болгон проводкаларды түзүү	ОН 2
20	Ишканалардын банкта ачылган счетторун бөлүү. Ишканалардын жетекчилеринин коюлган колунун жана моорунун үлгүсү көрсөтүлө турган карточканы толтуруу.	ОН 1
21	Ар кандай төлөмдөрдү банк аркылуу жасоо жана айлык-акыны тиешелүү документтердин негизинде жабуу. Айлык-акыдан болгон кармалууларды чыгаруу жана колго тие турган айлык-акыны эсептөө.	ОН 3
22	Штаттык расписаниени жана табелди толтуруу Банктагы эсептик счеттогу операциялардын учету жана банктагы операциялардын учету.	ОН 3
23	Товардык материалдык запастардын классификациясы жана склададагы материалдардын учету. Амортизациялонун иштөө мөөнөтү боюнча түрү жана физикалык жана моралдык эскирүү. Амортизациялоонун калдыкты азайтуу боюнча түрү.	ОН 3
24	Бухгалтердик эсептеги материалдык эмес активдер жөнүндө түшүнүк жана материалдык эмес активдердин келип түшүшү. Пайдадан алынуучу салыктын ставкасы жана салыктан алынуучу пайда. Каржылык салым боюнча түшүнүк жана Эмиссиялык баалуу кагаздар.	ОН 3
25	Жумушка алуу жана которуу боюнча буйрук жана өргүүгө чыгаруунун жолу. Продукциянын өздүк баасынын калькуляциясы. Жардамчы өндүрүштүн эсеби жана бүтпөгөн өндүрүштүн эсеби	ОН 2
26	Даяр продукцияны сатуу жана даяр продукцияны баалоо. Даяр продукцияны сатууда иштетилүүчү документтер. Капиталдын түрлөрү жана ишканадагы капиталдардын түрлөрү	ОН 3
27	Акциянын түрлөрү жана айырмачылыгы жана акционерлердин чогулушу. Дивидендти төлөп берүүнүн жолдору жана келишимди түзүүнүн жолу.	ОН 2
28	Аренданы төлөөнүн мөөнөтү жана келишимдин негизинде	ОН 2

	аренданын төлөнүшү. Курстук айырманы эсептөө жана курстук айырманын эсебинен алынуучу пайда же зыя	
29	Инвестиция жөнүндө түшүнүк жана инвестициянын формалары. Кыска жана узак мөөнөттөгү кредиттерди ажыратып билүү жана кредиттик келишимди түзүү.	ОН 2
30	Негизги каражаттарды классификациялоо жана негизги каражаттардын иштен чыгышын тактоо. Эмгекке жарамсыз барагын эсептеп чыгаруу жана айлыктан кармап калууларды ажыратуу. Төлөнгөн өргүүнүн күндөрүн толук иштеп берүүсүн тактоо.	ОН 2

Колдонулган адабияттар тизмеси:

1. Нидлз, Х.Андерсон «Принципы бухгалтерского учета» 1997.
2. Ю.А. Бабаев «Теория бухгалтерского учета» Москва 2012.
3. Б. Жанузаков. Бухгалтердик каржылык эсеп Жалал-Абад 2012
4. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 2000.
5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. М: ЮНИТИ, 2006.
6. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. Дело, 2006.
7. Джангалиева К.К Курс лекции по бухгалтерскому учету, 2002 г

Финансылык эсеп дисциплинасынан суроолор блогу

№	Суроолордун тизмеси жана мазмуну	Окутуунун натыйжасы
1	Бухгалтердик баланс жөнүндө түшүнүк жана анын мааниси Бухгалтердик баланстын манызы жана анын курамы	ОН1
2	Акчанын кыймылы жөнүндө отчет Акчанын кыймылы жөнүндө отчеттуулуктун мааниси	ОН2
3	Финансылык отчеттуулук жана аны пайдалануучулар Финансылык отчеттуулуктун мааниси жана кимдер пайдаланат	ОН1
4	Кассадагы акча каражатын эсеби Кассадагы акча каражатын эсебин түшүнүү	ОН2
5	Банктагы акча каражатын эсеби Банктагы акча каражатын эсебин жүргүзүү	ОН2
6	Кош жазуу Кош жазуу түшүнүгү жана анын түрлөрү	ОН2
7	Бухгалтердик жазуулардын каталарын ондоо жолдору Бухгалтердик жазуулардын каталарын ондоо ыкмалары	ОН3
8	Бухгалтерияда товардык-материалдык запастын эсеби Бухгалтерияда товардык-материалдык запастын эсебин түшүнүү	ОН2
9	Даяр продукциянын эсеби Даяр продукциянын эсеби түшүнүү	ОН2
10	Негизги каражаттар Негизги каражаттарды билүү жана баалоо	ОН3
11	Бухгалтердик эсептин ишканалардагы орду Бухгалтердик эсептин максаты жана милдеттери, ишканалардын ишмердүүлүгүнөн ээлеген орду	ОН1
12	Калькуляция Калькуляция түшүнүгү жана анын бухгалтердик эсептеги орду	ОН3
13	Бухгалтердик эсептин жөнөкөйлөтүлгөн формасы Эсептин жөнөкөйлөтүлгөн формасынын артыкчылыктары	ОН3
14	Бухгалтердик эсептин автоматташтырылган формасы Эсептин автоматташтырылган формасы түшүнүгү жана 1С программасы	ОН3
15	План счет План счет түшүнүгү анын бухгалтериядагы орду	ОН1
16	Эсеп саясатын жазуу Эсеп саясатын жазуунун зарылчылыгы	ОН3
17	Чарбалык эсеп жана анын чен бирдиктери Чарбалык эсеп түшүнүгү анын чен бирдиктери жана алардын түрлөрү	ОН1
18	Финансылык отчеттуулуктун максаты Финансылык отчеттуулуктун маанисин түшүнүү	ОН1
19	Жумушчулардын эмгек акысын эсептөө Жумушчулардын эмгек акысын эсептөө түшүнүгү жана жүргүзүү	ОН2
20	Эсеп циклы Эсеп циклын билүү жана жүргүзүү	ОН2
21	Дебитордук карыздар Дебитордук карыздар жөнүндө түшүнүк жана анын түрлөрү	ОН1
22	Товардык-материалдык запастардын эсеби Товардык-материалдык запастарды инвентаризациалоо билүү	ОН1
23	Негизги каражаттарга ээ болуу жана баалоо	ОН2

	Негизги каражаттарды материалдык жана моралдык сапатын аныктоо	
24	Материалдык эмес активтердин эсеби Материалдык эмес активтерди билүү жана аныктоо	ОН2
25	Капиталдын эсеби Капиталды билүү жана аныктоо	ОН1
26	Резервдин эсеби Резервди билүү жана аныктоо	ОН1
27	Насыяларды эсепке алуу(Учет займов) Насыяларды эсепке алууну билүү жана тактоо	ОН3
28	Кийинкиге калтырылган кирешенин эсеби Дивиденттерди тактоо эсебин чыгарууну билүү	ОН3
29	Кирешенин түшүнүгү жана таанылышы Кирешенин түшүнүгү жана таанылышын аныктап билүү	ОН1
30	Чыгымдарды таануу Чыгымдарды тактоо жана билүү	ОН1

Колдонулган адабияттар тизмеси

1. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. / Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. - М.: Финансы и статистика, 2006
2. Клячин В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие. / Грибанова О.В. - М.: МГИУ, 2006
3. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. - М.: Дело, 2000 Гриф УМО
4. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. М: ЮНИТИ, 2006
5. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. Дело, 2006
6. Джангалиева К.К Курс лекции по бухгалтерскому учету, 2002 г

Салыктар жана салык салуу дисциплинасынан суроолор блогу

№	Суроолордун тизмеги жана суроолордун мазмуну	Окутуунун натыйжасы
1	Салык жана салык салуу жөнүндө түшүнүк Салык жана салык салуунун пайда болуу себептери. Мамлекеттин финансысын түзүүдөгү салыктын орду. Салык салуунун принциптери.	ОН 1
2	Салык салуунун негизи жана мааниси Салыктын келип чыгуу тарыхы. Салык мыйзамдарынын принциптери. Салыктык укук мамилелеринин катышуучулары.	ОН 1
3	Салык системасы, анын мааниси Кыргыз Республикасынын салык системасы. Салыктын түрлөрү. Салыктарды белгилөөнүн жалпы шарттары. Салык режимдери.	ОН 3
4	Салыктардын түзүүнүн негиздери Салык элементтери жана алардын мүнөздөмөсү. Кыр салыктар, туз салыктар, салыктардын түрлөрү. Мамлекеттик салыктар.	ОН 1
5	Салык көзөмөлү Мамлекеттик салык көзөмөлү. Салык полициясынын иш чаралары. КРнын мамлекеттик бажы инспекциясынын милдеттери.	ОН 2
6	КРнын республикалык жана жергиликтүү салыктары Республикалык салык төлөөчүлөр, алардын милдеттери. Жергиликтүү салык төлөөчүлөр, салык ставкалары. Салыктык жыйноолор жана аларды эсептөө.	ОН 2
7	Салыктык текшерүүлөр Салыктык текшерүүнүн максаты. Салыктык текшерүүнүн түрлөрү. Текшерүү жүргүзүүнүн мезгили жана мөөнөтү.	ОН 2
8	Жалпы мамлекеттик салыктар Киреше салыгы Киреше түшүнүгү. Киреше салыгын төлөөчүлөр. Салык салынуучу объект. Салык базасы. Киреше салыгынын салык ставкасы жана төлөө мезгили	ОН 2
9	Пайда салыгы жөнүндө түшүнүк эсептоо тартиби Пайда салыгы жөнүндө түшүнүк. Салык салуу объектиси, салыктык база жана мезгили. Пайда салыгынын базасын аныктоо.	ОН 1
10	Акциз салыгы Акциз салыгы жөнүндө түшүнүк, акциз салыгын төлөөчүлөр. Акциздин базалык ставкаларын аныктоо. Акциздик товарлардын тизмеси жана салык ставкалары.	ОН 2
11	Жер казынасын пайдалангандыгы учун салыктар Жер казынасын пайдалануу учун салыктардын түрлөрү. Бонус салыгын төлөөчүлөр, базасы, объектиси жана ставкасы. Салыкты эсептөөнүн жана төлөө тартибин анализдөө.	ОН 3
12	Сатуудан алынуучу салык Сатуудан алынуучу салыктын ставкаларын эсептеп чыгаруу. Башка салыктар менен салыштырып өзгөчөлүктөрүн талдоо. Эсептоо тартиби.	ОН 1
13	Жер салыгы жана мүлк салыгы.. Жергиликтүү салыктар жана анын түрлөрү жөнүндө түшүнүк. Жер салыгынын базасы, объектиси. Мүлк салыгын төлөөчүлөр, базасы, объектиси, ставкасы жана төлөө мезгили.	ОН 3
14	Милдеттуу жана ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктар Атайын салык режимдери жөнүндө жалпы түшүнүк. Милдеттуу патенттин негизиндеги салык төлөөчүлөр. Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктын базасы, объектиси, ставкасы жана төлөө мезгили.	ОН 3

15	Жеке жактардан алынуучу киреше салыгы Салыктын мааниси, төлөөчүлөр, объектилери жана салык ставкасы. Салык кармоо жана салык базасын аныктоо. Салык убактысы, жеке жактардан алынуучу киреше салыгын төлөөнүн жана эсептөөнүн мөөнөтү жана тартиби.	ОН 3
16	Кошумча нарк салыгы Кошумча нарк салыгы жөнүндө түшүнүк. Кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр. Кошумча нарк салыгынын эсептоо тартиби	ОН 1
17	Мамлекеттин салык саясаты Мамлекеттин салык саясаты жөнүндө түшүнүк. Салык саясатынын максаты, милдеттери жана негизги багыттары.	ОН 2
18	Мүлк салыгынын салыктык базасын аныктоо жана наркын чыгаруу Мүлк салыгынын салыктык базасын, ставкаларын аныктоо. Унаа салыгынын салыктык базасын жана салык ставкаларын эсептоо. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдүн айрымачылыктарын анализдоо.	ОН 2
19	Бажы салыгы Бажы бирлигинде товарларга болгон төлөмдөрдүн түрлөрү. Салык салынуучу импорттун жана экспорттун наркын аныктоо. Бажы бирлигинде эл аралык ташуулардын салыктык тарифтерин изилдөө.	ОН 1
20	Базар экономикасынын пландык экономикадан негизги айырмасы Киреше салыгынын салыктык милдеттенмелерин аткаруу. Киреше салыгынын тендемелерин чыгаруу жана эсептөө.	ОН 3

Колдонулган адабияттар

1. Карыпбаев Н.М, Особенности налогообложения в Кыргызской Республике, Б:2010;
2. Налоги и налогообложение в Кыргызской республики, Сборник нормативных актов, Бишкек 2000;
3. Кайымов А.М. , Налогообложение субъектов предпринимательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в Кыргызской республике, Жалал – Абад 2005;
4. Кыргыз республикасынын Салык кодекси, Академия, Бишкек 2017;
5. Уразбаев К. М, Налоговая система и финансовое обеспечение плана ,Б: 2005;
6. Тунтеева Г. Н., Карагулов М.Ж. Налоговое право Кыргызской Республики. Б:2000;
7. Телеев А.А. Налоги и налогообложение М..2006.

Банк ишмердүүлүгүнүн негиздери дисциплинасынан суроолор блогу

№	Суроолордун тизмеги жана суроолордун мазмуну	Окутуунун натыйжасы
1	Банк ишинин тарыхы <i>Банктын келип чыгуу тарыхы, аткарган кызматы, банктын эң алгачкы мааниси.</i>	ОН 1
2	Коммерциялык банктардын эмиссиялык ишмердүүлүгү (акцияларды чыгаруу) <i>Банктын өзүнүн баалуу кагаздарды, облигациядары, күбөлүктөрдү, өздүк векселдерди чыгаруу тартиби, опцион, фьючерс, своп, тышкы кепилдик, кредиттик мекемелерге акцияларды чыгаруу, каттоо тартиптер.</i>	ОН 1
3	Банктык векселдер <i>Вексел түшүнүгү, экономикалык негизи, жөнөкөй, соловексель жана ТРАТТА жөнүндө түшүнүк, векселдеги туруктуу реквизиттер.</i>	ОН 1
4	Банктык операциялар жана кызматтар <i>Банктык операциялар жана алардын максаты, жана кызматтар, банктык продуктулар, банктык кызматтар менен банктык продуктулардын айырмасы.</i>	ОН 2
5	Улуттук банк <i>Улуттук банктын аткарган кызматтары, максаты жана милдети. Акча-кредит саясатын жүргүзүшү, банктар аралык соодалары. Валюта курсун жөнгө салуу, улуттук банктар жүзөгө ашыруучу бүтүмдөр</i>	ОН 3
6	Коммерциялык банк <i>Коммерциялык банктын негизги иш милдеттери жана негизги принциптери. Улуттук банктан негизги айрмачылыктары. коммерциялык банктар жүзөгө ашыруучу бүтүмдөр.</i>	ОН 2
7	Коммерциялык банктардын ортомчулук милдеттери <i>Мүлктү башкаруу, камкордукка алуу жана сактоо, баалуу кагаздарды алуу, сатуу жана сактоо. Инвестициялык компаниялардын, фондтордун каражаттарын сактоо жана башкаруу.</i>	ОН 2
8	Коммерциялык банктын баалуу кагаздар рыногундагы ролу <i>Баалуу кагаз түшүнүгү, баалуу кагаздар рыногундагы соодагерлик, жана эмитенттик ишмердүүлүгү, баалуу кагаздар рыногуна катышууга уруксат алуу.</i>	ОН 2
9	Банктык кредиттер <i>Кредит жана банктык кредиттер, кредиттөөнүн принциптери, максаты, банктык кредиттердин түрлөрү, алардын өзгөчөлүктөрү.</i>	ОН 1
10	Валюта базарында банктардын аткарган кызматы <i>Валюта базары түшүнүгү, максаты жана аткарган кызматтары, валюта биржасы, валюта базарындагы банктын милдети, валюта базарынын катышуучусу (жеке ишкер, инвестор, спекулянт, хеджер, оюнчу)</i>	ОН3
11	Коммерциялык банктардын финансылык кызматтары <i>Финансылык мамилелер, жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүүчү финансылык кызматтар, алардын максаты, өзгөчөлүктөрү.</i>	ОН 3
12	Банктык риск (тобокелдик) <i>Риск (тобокелдик) түшүнүгү, таза риск, спекулятивдүү риск. Эсептөө усулуна жана убактыларына карап бөлүнүшү, рисктин түрлөрү.</i>	ОН 3
13	Банктык менеджмент жана маркетинг <i>Менеджмент жана маркетинг түшүнүгү, банктык менеджменттин функциялары, принциптери, банктык менеджменттин негизги багыттары. Банктык маркетингдин багыттар, банктык маркетингдин стратегиясы.</i>	ОН 3
14	Адистештирилген банктар <i>Сактык, ипотекалык, инвестициялык банктардын иштөөсүнүн өзгөчөлүктөрү, Активдүү жана пассивдүү операциялары, сырткы</i>	ОН 2

	экономикалык иш аракеттер менен байланышы.	
15	Накталай эмес эсептешүүлөр жана аларды жүргүзүүдөгү технологиялар Накталай эмес эсептөөшүлөрдүн принциптери, эсептешүү документтери, төлөө көрсөтмөлөрү, аккредитив боюнча, чек аркылуу эсептешүүлөр, даректүү чогултуу аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзүү. Аралыктан кызмат көрсөтүү (электрондук жана вертуалдык банк), интернет банкинг, банкоматтар, пластикалык карталар.	ОН 1

Колдонулган адабияттар тизмеси

1. <https://studfiles.net/preview/4268262/>
2. «Банковское дело» Е. Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Москва Юрайт 2012.
3. «Основы банковской деятельности» Тагирбеков К.Р. «Весь Мир» 200
4. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы” “Бишкек 2006.